

ТЕСТТИН ТҮЗҮЛҮШҮ:

Тест 10 тапшырмадан турат, сунушталган 4 варианттын ичинен бир гана туура жоопту тандап алуу.

№ 1. Ат атооч сөздөрдү тапкыла.

- а) мен, тигил, апам, ошол
- б) сен, алар, аныкы, бул
- в) окуучу, алар, булар, ал
- г) мунун, биздин, бешинчи

№ 2. Белгиленген ат атооч кайсы жак, кайсы сан экендигин белгилегиле.

Силер канаттууларга камкордук көрсүңөрбү?

- а) III жак, көптүк сан
- б) I жак, жекелик сан
- в) II жак, көптүк сан
- г) I жак, көптүк сан

№ 3. Көптүк сандагы ат атоочтор кайсылар?

- а) биз, силер, алар
- б) биздин, алар, сиз
- в) алар, сиздер, ал
- г) силер, мен, алар

№ 4. Көп чекиттердин ордуна ылайыктуу ат атоочторду коюп жазгыла.

... элибиздин меймандостугу кандай сонун! Мейман келгенде дасторкон дүйүм тамакка толот. ... эмне гана жок! ... болгон сыйын көрсөтүшөт.

- а) Кыргыз, дасторкондо, ага
- б) Биздин, анда, аларга
- в) Биздин, анда, ага
- г) Ал, менде, аларга

№ 5. Жекелик сандагы ат атоочтун сылык түрүн тапкыла.

- а) биз
- б) сиздер
- в) алар
- г) сиз

№ 6. Көптүк сандагы ат атооч катышкан сүйлөмдү тапкыла.

- а) Сиздин китебиңизди алып турса болобу?
- б) Алар жыл сайын Жалал-Абад курортунда эс алышат.
- в) Анын окууга болгон кызыгуусу абдан жакшы.
- г) Келечекте мен да апамдай дарыгер болгум келет.

№ 7. Кайталанма зат атоочторду ат атоочтор менен алмаштыргыла.

Асанбек бүгүн шаардан келди. Шаардан келип Асанбек тоого жөнөдү. Асанбекке тоонун абасы абдан жагат. Асанбекти чоң ата жана чоң апасы күтүп жатышкан.

- а) ага, аны ал
- б) ал, буга, аларды
- в) ал, ага, аны
- г) аны, ага, аларды

№ 8. Барыш жөндөмөдөгү жактама ат атоочту белгилегиле.

- а) анын
- б) анда
- в) андан
- г) ага

№ 9. Белгиленген сөздү кайсы ат атооч менен алмаштырса болот?

Мугалим класска киргенде ордуңдан туруп учураш!

- а) Ал
- б) Бул
- в) Эже
- г) Тигил

№ 10. Ашыкча сүйлөмдү тапкыла.

- а) Биздин жерибиз тоолуу аймакта.
- б) Жерибизде көп канаттуулар жашайт.
- в) Алардын эң чоңу – бүркүт.
- г) Алар аскадагы үңкүрлөргө уя салышат.

ТЕСТТИН АЯГЫ

Тестти баалоо:

Ар бир тест тапшырмасы 1 балл менен бааланат.

Баллдар	Баасы
1 – 4 балл үчүн	«2»
5 – 6 балл үчүн	«3»
7 – 8 балл үчүн	«4»
9 – 10 балл үчүн	«5»